

ISSN 2518-167X

WEB OF SCHOLAR



RS Global

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION

INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL

Web of Scholar

2(20), Vol.4, February 2018

Copies may be made only from legally acquired originals.

A single copy of one article per issue may be downloaded for personal use (non-commercial research or private study). Downloading or printing multiple copies is not permitted. Electronic Storage or Usage Permission of the Publisher is required to store or use electronically any material contained in this work, including any chapter or part of a chapter. Permission of the Publisher is required for all other derivative works, including compilations and translations. Except as outlined above, no part of this work may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior written permission of the Publisher.

Publisher –
RS Global Sp. z O.O.,

Scientific Educational Center
Warsaw, Poland

Numer KRS: 0000672864
REGON: 367026200
NIP: 5213776394

Publisher Office's address:

Dolna 17,
Warsaw, Poland,
00-773

Website: <https://ws-conference.com/>

E-mail: rsglobal.poland@gmail.com

Tel: +4(857) 898-55 10

The authors are fully responsible for the facts mentioned in the articles. The opinions of the authors may not always coincide with the editorial boards point of view and impose no obligations on it.

ОРТО КЫЛЫМ ОЙЧУЛДАРЫНЫН ПЕДАГОГИКАЛЫК ОЙЛОРУ

п. и. к., доцент Бекмурза Зулуев

Кыргызстан, Ош гуманитардык-педагогикалык институту

ARTICLE INFO

Received 05 January 2018

Accepted 24 January 2018

Published 10 February 2018

KEYWORDS

scientist (aalim),
poet (akyn),
philosophical thoughts,
pedagogical ideas,
morals,
ethics,
didactics

ABSTRACT

The article evaluates the research of scientists, literary works of the poets of Central Asia, which had a significant place in the history of pedagogy and education of the Middle Ages. Their work was the basis of religious education and was used as a teaching material. The author focuses on pedagogical views of scholars, poets and writers of the Middle Ages.

© 2018 The Author.

Борбор Азияны дүйнөгө тааныткан жана жалпы дүйнөлүк медициналык билимге чоң салым кошкон илимпоз-энциклопедиячы *Абу Али Аль-Хусейин Ибн Сина* (980-1047). Аны Батышта Авиценага деп аташкан, эл эми жөнекөй элдер, анын ичинде кыргыздар, Улукман аким деп табыптардын пири катары санашкан. Ошол кезде Саманийлер дөөлөтүнүн борбору катары ири маданий, илимий, соода очогу болгон Бухаранын четинdegи Афшана кылшатында туулган. Беш жашында Бухарага көчүп келишип, окууга кирет жана абдан жөндүмдүү бала катары тез эле Куранды жатка айтууга жетишет. Он жети жашында атактуу дарыгер деп билишип, Кордово калыйналыгынын өкүмдәр Мансур шахты айыктырат. Ошондон кийин 1002-жылдан Ургөнч шаарында Хорезм, 1012-жылдан Иран падышаларынын сарайларында жеке дарыгери жана увазири катары иш алып барат.

Анын негизги энциклопедиялык эмгегинин бири 1020-жылы жазылган «Тиб канону» («Медицина канону») Европада медициналык окуу жайларында окуулук катары колдонулган. Анда ооруган адамдын дарт белгисин аныктоодон тартып, эмне учүн ошол кесел пайда болгондугу, жутуштуу жана жукпаган оорулар, ар кандай ооруларды айыктыруунун жолдору, дарылар жана алардын жасалыш жолдору айтылган. Айыккыс деп эсептелип келген суу чечек, кызамык деген ооруларды айыктыруунун дарыларын таап, боор оорусунда мүнездөп тамак ичүүнүн жолдорун сунуш кылган. Сары

ооруу, кулгұна, көтөн жара, кагын, менингит, ашқазан жарасы ж.б. ооруларды сакайтуунун эрежелерин сунуш кылат.

Адамдын анатомиясын аябай так аныктаган, байыркы Гиппокарттын окуусун уланткан. «Дарыгерликтин мааниси» («Мансил фит-тиб») аттуу поэтикалык китеbi 1322 сап ырдан турат да, ал дагы медициналык темага арналган, адамдардын колунан түшпеген китеpe айланган.

Ал эми «Шыпаа китеbi» 4 бөлүмдөн турат: логика, физика, математикалык илимдер, метафизика. «Билимдер китеbi», «Нускоо жана насаат китеbi» анын философиялык ойлорун камтыйт. Философ, математик, метафизик, астроном, музыкатаануучу, ботаник, зоолог, минералог, логик, дин үйретүүчү, медицина тармагындагы илимпөз 300дөн ашык эмгек жазган. Аларда Жердин абалы, климат, фауна жана флора дүйнөсү, алардын єсуп-енүүгүш диалектикасы, тоолордун пайда болушу, минералдардын түрлөрү жана касиеттери тууралуу да илимий пикирлер айтылган.

«Билим китеbi» («Даныш-наме») аттуу эмгеги философиялык ойлорду камтыйп, жашоо жана анын маңызы тууралуу айтып берет, анын рубаилери болсо дүйнөлүк адабиятка жаны ыр формасын киргизгендиги менен баалуу.

Ибн Сина аалым жана ақын болуу менен бирге эле ошол эле кезде педагогиканын классиги катары да көптөгөн баалуу сунуштарды айтып, адам баласын

адептүүлүкке, тарбиялоонун теориясын иштеп чыккан. Инсандын эң башкы адептик сапаты – адилет, чынчыл, ак ниет болуу деп ал адамды гармониялуу: акыл-эс, дене-бой, эмгек, адеп тарбиясында бирдей өнүктүрүп баруу зарылдыгын белгилеген. Анын этикалык концепциясы гуманизмге, адамды барктаап-баалоого жана сүйүүгө негизделген. Ал мугалим-тарбиячы тууралуу да бир топ ойлорду айтат, анын башкы өзгөчөлүгү – ар тарааптан окуткан, тарбиялаган балдарына улгү, ернек болушу, окутуу жана тарбиялоо усуударынын байлыгы жана майнаптуулугу.

Ибн Синанын «Үй тиричилиги жөнүндөгү трактат» деген китеби балдарга тарбия берүүчүлөрдүн колунан түшнөөн колдонмо болуп, анда тарбиялоодогу атанын орду, эненин ролу, алар балдарга кайсыыл учурда кандай тарбия берүү керектиги айтылат. Эгер бала билимдүү, ак көнүл, ар тарааптан кальыптанган инсан болсо гана ал адамзатка пайдалуу, жалпы элге керектүү болот деген. Балага туулганда ак ниеттүү, уккулуктуу ат коюу, аны терметиш туруу, мандайынан сыйлоо идеясы да ушул аалымга таандык.

Кулкожо Акмат Йассави (1103-жылы, айрым маалыматтарда 1041-жылы, дагы биреөлдерде – 1093-жылы туулган – болжолу 1166-жылы каза болгон). Испиджаб (азыркы Казакстандын Сайрам шаары) деген жерде туулган. Дагы бир булактарда (В. Бартольд) Йассы деген шаарда туулуп, ошол эле шаарда каза болгондугу, ал азыркы Түркстан шаары экендиги айтылат. Ж. Шериев, Ч. Өмүралиев анын туулган жери азыркы Кыргызстандын Өзгөн шаарына жакын Жазы суусунун боюнчагы калаа деп эсептешет.

Акмат Йассави – исламдын сопучулук (суфизм) ағымындагы ақын, ойчул жана анын хикметтери Борбор Азияга, Орто жана Жакынды Чыгышка көнциири тараган жана көптөгөн ақындар анын адамдарды актыкка, адилдикке, бул дүйнөдө таза болууга, ак ниеттикке үндөгөн ырларынан таасир алып, адабиятта жана коомдук ойдо өзүнчө бир ағым жараткан.

Атасы Ибрагим бала жаш чагында актыкка моон сунул, тарбиялоо милдетин апасы Карабач алат. Адегенде Оттар шаарындагы Арыстан-баб аттуу устазынан тарбия-таалим, илим-билим алат да ал кишинин көзү өткөн соң Бухара шаарына барып Абу Йусуф Хамадани аттуу аалымга шакирт болуп ислам дининин жана жалпы эле илимдин сырларын үйрөнөт. Аナン кайра өз жерине кайтып келип, Йассыца 40 ханака-чиллахана ачып, ар бир адамга 40 күнден сопучулук боюнча дарс өтүп, аナン ошол

адамдарды эл арасына таратып турган, ошолордун саны 12 мин адамга жетип, ошончо сопу дагы 99 мин адамга өз идеяларын синдириген. Бул идеялар өз кезегинде Фергана өрөөнүнө да кенири тараган.

XIV кылымда ақын көмүлгөн жерге улуу кол башчы Аксак Темир (1370-1405) Йассавиге арнап «Азирети Султан» деп аталган күмбөз-комплексин курдурган да ушул күнгө чейин «Мекке-Мединеде – Мухаммед, Туркстанда – Кожо Акмат» деп зияратчылар бүт дүйнө боюнча келип турат.

«Йассави жаш чагынан араб, фарс, чагатай, түрк тилдеринде ырларды жазып, ал өзү түрк уулу болуу менен араб-фарсий-турк тилдеринин айкалышкан поэтикалык синтезин жаратуу менен түрк элдеринин руханий маданияттын бир баскычка, олуттуу баскычка көтөрген. Анын бизге жеткен жыйнагы «Диван-и-хикмет» («Акылмандыктын китеби») деп аталган поэтикалык китеби, же жөн эле көпчүлүк атагандай «Хикметтер» («Экметтер») топтому. Ал хикмет ырларын жөнекей адамдар да түшүнө ала турган тил менен жазган жана аларды кат тааныбаган адамдар да жатка айтып жургөн, бүт түрк уруулары жана элдери котормосуз эле окуп түшүнө билген.

Китеңген түпнүсказасы, албетте, бизге жетпей калды, XV кылымдагы араб арибиндеги көчүрмөсү гана кеп нускаларда тараган. Тили огуз-кыпчак диалектисинде эски түрк тили. Йассавинин ойлорундагы башкы идея сопучулук менен байланышат. Эгерде жалпы исламда асмандаагы Алла Талаа менен пайгамбарлар гана пикирлеше алса, сопучулук окуусундагылардын киргизген жаңылыгы Жараткан менен ак жолдо жургөн ар бир мусулман пендеси жакындаша болот, аны үчүн ал адам акыйкатты кууп, сүкүт сактап, бул дүйнөнүн жыргалынан баш тартуу керек.

Исламдын сопучулук ағымы VII-VIII кылымдарда эле пайда болгон, Кулкожо Акмат ал окуунун жаңы багыттарын төрөндөткөн. Ақын адамды төрт позицияга коюп карайт: шариат, тарихат, хакихат, магрифат» (А. Муратов [1, 244]).

«Шариат» – бул ислам дининин жол-жоболору, эреже-нормалары, Алла Тааланы жалгыз жаратуучу деп, анын бар экендиге ишенүү. «Шариат бул жалпы мусулмандар үчүн көнциири түшүнүктүү нерсе. Кураны Каримга, пайгамбарыбыздын сүннөттерүнө негизделген шарияттын жол-жоболору. Кудайды таануунун негизги алишеси. Шариат өз кезегинде 10 мерчемден турат. Алар төмөнкүлөр: биринчиси – Алла Тааланын бирдигине, бардыгына, касиеттерине, затына ыйман келтирүү;

экинчиси – беш убак намаз окуу; үчүнчүсү – орозо тутуу; тертүнчүсү – зекет берүү; бешинчиси – ажылык сапарга баруу; алтынчысы – сылык сүйлөө; жетинчиси – илим үйрөнүү; сегизинчиси – пайгамбардын суннётторун аткаруу; тогузунчусу – езүндүн билгениндій башкаларга үйрөтүү; онунчусу – өлүп көргө киргининден кийин периштереге сурак берерине ишеннүү. Мына ушул жолжоболорду толук аткарган адам шариаттын жолун бекем туткан адам болуп эсептелинет. Бирок сопучулукта бул жолдун баары пирге, же болбосо устатка кол бергенден кийин анын козөмелү менен аткарылат. Пири жок бир дагы шакирт сопучулук жолго, шариат жолуна түшө албайт» (Э. Эрматов[2, 5-6]). Сопучулуктун маңзызы, анын өзгөчөлүгү – пирге кол берүү менен байланышат.

«Тарихат» – сопучулуктун идеялары, «шайык же дубанага шакирт болуп, жер жузүндөгү жакшылыктан, илазаттан баш тарттуу, таркы дүйнө жолуна түшүү, напсины тыюу, ыраазылык, сыймык менен кудааны (кудайды) ойлоо. Алла Таала жөнүндө гана кыял туттуу, жалгыздыкта, башкалардан обочо жашоону каалоо, барга-жокко канаат кылуу, дүйнөнү кечүү» (Ж. Шериев[3, 136]).

«Хакихат» – Жаратканга жакындал, ага биригүү, ишенимине кошулуу.

«Магрифат» – динди таанып, ошол диндин илимин алуу.

А. Йассави туу туткан сопучулуктун башкы кредити – акыйкатка жетип, Алла Таалага жакындоо учун төмөнкү төрт баскычтан өтүү: шариат – тарихат – хакихат – магрифат.

А. Муратов мындай деп жазат: «Ойчул, мистик ақындын ырлары жакшылык жана жамандык, ададык жана арамдык, акылмандык жана наадандык, чындык жана жалгандык, адилеттүүлүк жана кара өзгөйлүк, жумшактык жана катаалдык, берешендик жана сараптык, кайрымдуулук жана катаалдык, билимдүүлүк жана түркөйлүк, достук жана душмандык, такыбалык жана ишенимсиздик тууралуу философиялык, педагогикалык ой жүгүртүүлдерден турup, адамдарлы тура жол табуга, илим-билимдин, ишенимдин жолуна түшүүгө чакырат. Азыркы заманда балдар улууларды сыйлабай койду, жүртбашылардан адилеттик кетти деп кейийт. Китең баштан аяк ақылнасааттан, чакырыктан, улгү-идеал жарагатуудан турат, анда түрк элдеринин турмуш-шартын, жашоосун чагылдыруу менен ага ислам дининин идеяларынын призмасы аркылуу караган да, ошол өнүттөн оз турмушбузуга сарасеп салган.

Анын хикметтери ошол кездеги мусулман түрк элдери учун хадис, канун, жырым (кодекс) милдетин аткарган. Ал «Жетимдин көрсөнөр дилин ооруптагыла, карышты көрсөнөр дак салбагыла», «Кайда жүрсөң көнүл жумшак, сышайы болгун, көрө калсаң мусалырды сырлаш болгун» деп айтып, адамды сыйлоого, адамды урматтоого чакырган, анын ою боюнча бардык адамдар бирдей, алардын байы-кедейи, жетими-жесири болгону менен жаманы-жакшысы жок. Ақындын нравалык идеалдары – актык, канаат, соопчулук, жакшылык ж.б., алардын маңзыны чагууда ақын ислам дининин көрсөтмөлөрүнө жана исламий эрежелерге бекем таянган, ал Кураны каримдин, хадистердин идеяларын кайра иштеп чыккан, жергиликтүү элге ылайыкташтырган. Дал ушул өнүттөн ал жаман ойлуу казы, имамдарды, арам жеген акимдерди, мал-мүлк топтогон бийлик башчыларын, акты кара кылган динчилдерди сынга алат жана аларды шариат жолуна түшүүгө таклиб этет. Анын бул багыттагы башкы образы – Алла. Кудуреттүү кудайды таануу жана ага жакындоо адамдарды арам жолдон, терс жүрүш-туруштардан сууруп чыгат. Мистик ақын катары анын тутунган жолу – жалгыздык, ошол рух жалгыздытын азабында Аллагага жакындоо, ага жол табуу. Муну учун ар бир адам напсины тыюу керек, напси – инсандын ичинен чыккан ээ биринчи жана элдешкис душман, бардык балакет адамга ошол напсин тыйбагандан, напсин агытып ийгенден келип чыгат. Дагы бир адамды алалдоочу нерсе – күнөө «философиясы». Күнөө – ар бир адам коркуучу жана отчёт берүүчү ыймандык категория. Күнөө кылбоого умтулуу менен адам тазаланат, эгер билбей күнөө кылсаң аны Алла кечирет. Күнөөдөн арылуунун жолу – сооп кылуу жана тооба кылуу. Соопчулук кылуу, тоопто жүрүү жана күнөөгө барбоо учун мистик ақындардын ойлоп тапкан жолу – адам өзүнөн өзү кутулуу керек»[1, 241-242].

Бул ақынды кыргыздар абдан жакшы билген, Кулкожо Акмат деп аташып, ырларын окушкан, жаттап айтышкан. Аны А. Акматалиев төмөнкү пикиринде далилдүү айтат: «Мусулманчылыктын кыргыздарга таралышы менен ал кыргыздар арасында Сопу Алдаяр деген атка ээ болгон. Анын ырларын дубана, дервиштер жатка көп айта бергендиң биздин оозеки чыгармачылыгыбызга ажыралгыс болуп сицип кеткен», «Калыгулдум, Арстанбектин, Молдо Кылычтын «Акыр заман», «Тар заман», «Зар замандарынын» генезисин

байыркы орто кылымдагы мурастан баштап кароого болот.

«Түркстанда мазары
«Хикмет» сөзү жайылып,
Бизге калды казалы», –
деп Молдо Кылыш ыр жазса, Алдаш
Молдо мындай дейт:
Ошол заман баары өттү,
Нечен кыйын эр өттү.
Кожо Ахмед Яссави,
Каусул Агзам пир өттү»[4, 92, 98]).

Жогорудагы пикирлерде айтылғандай А. Яссавинин сопулулук идеяларындағы хикметтери XIX кылымдын II жарымындағы XX кылымдын башындағы Фергана өрөөнүндегу медреселерге төрт жол менен өткөн: бириңчиси, талабалар окуу процессинде анын китеңтерин атайын окуп чыгышкан; экинчиси, мударистер арасында сопулулук ағымына кирген адамдар да болгон, алар Ахмед Яссави жана анын поэзиясы, дидактикасы тууралуу баяндарды жасап турган; үчүнчүсү, дервиштер, календарлар аркылуу анын ырлары атайын медресе талабаларына таратылып турган; төртүнчүсү, элдик оозеки чыгармаларга айланып кеткен акындын ырлары балдардын ата-энелери, карапайым эл тарабынан да айтылып келген.

Жусуп Баласагын (Юсуф Хас Хаджисб Баласагуни, Чыгыш элдеринде – Хас Хажисб) – 1021-жылы (кәэ бир маалыматтарга Караганда 1015-1016-жылдардын бириnde) азыркы Токмок шаарына жана Ақ-Бешим айылдарына жакын Баласагын деген шаарда (дагы бир аты Куз-Ордо) туулган. Ошол жерде азыр Бурана мунарасы эстелик катары сакталып турат. Адегенде киндик кан тамган жеринде билим алат да, кийин 55 жашка чейинки өмүрүнүн кебүн Кашкар шаарында өткөрөт. Анын бизге жеткен жалгыз эмгеги – «Кутадгу билиг» (кыргызча «Күттүү билим», «Күт алчу билим», «Күт алар билим», «Күт даарытар билим», «Бактылуу болуунун илими» ж.б. деп таржымалданып жүрөт, Батышта «Падышчылыктын акылы» деп аталац). Мындан башка да «Саясат тууралуу китең», «Энциклопедия тууралуу китең» деген эмгектерди жазған болушу мүмкүн деп болжолдонот, бирок алары табылган жок.

«Кутадгу билиг» дастанынын үч нускасы табылган: «Герат нускасы», «Кайыр (Каир) нускасы» (5400 бейт), «Намангандын нускасы» (6090 бейт). Китең кош сап – бейт формасында жазылған, дидактикалык, философиялык мазмун камтылған, түпнускасы түрк тилинде болуп, өз кезегинди фарсий, араб тилдерине которулуп, Индияда, Мисирде, Кытайды, Иранда, Туранды, Европа өлкөлөрүндө кенири окулган. Дастан китең атайын буортма менен жазылған, 1069-жылы Кашкардын екүмдәрү Арстан хан бул китеңти өз баласы Али-Хасандын уулу, небереси Табгач Каражанга тартуу катары берет. Тартууга көнүлү толгон хан Жусуп мырзаны хансарайга увазир даражасындағы кызмат ордун берип, ага Хас Хажисб деген атак ыйгарат.

Мисирде, Кытайды, Иранда, Туранды, Европа өлкөлөрүндө кенири окулган. Дастан китең атайын буортма менен жазылған, 1069-жылы Кашкардын екүмдәрү Арстан хан бул китеңти өз баласы Али-Хасандын уулу, небереси Табгач Каражанга тартуу катары берет. Тартууга көнүлү толгон хан Жусуп мырзаны хансарайга увазир даражасындағы кызмат ордун берип, ага Хас Хажисб деген атак ыйгарат.

Чыгарманын башкы каармандары Күнчыкты, Айтольду, Ақдилмиш, Өткүрмүш болуп, алар бул дүйнө, тиги дүйнө, илим-билим, өнөр, жакшылык, жамандык, акниеттүүлүк, караниеттүүлүк тууралуу, адам сапаттары жөнүндө ой жүгүртөт, талашат, тартышат. Т. Сыдыкбеков белгилегендай: «төрт өзөк бул китеңти түзгөн негиз:

1. Адилет – Кунтууда өкүм бийликті ак етөөгө милдеттүү, ак жолду жаза баспас адил, екүмдәр адам ысмы.

2. Айтольду – өкүмдәр акимге ырыс, дөөлөт берер башкы вазир ысмы.

3. Ақдилмиш – ак-караны айра билген, дили ак, таза адам.

4. Өткүрмүш – байлыкка, мансапка кызыклипас, кумарга алдырбас каниет ысмы»[5, 4].

«Кутадгу билиг» дастанынын үч нускасы табылган: «Герат нускасы», «Кайыр (Каир) нускасы» (5400 бейт), «Намангандын нускасы» (6090 бейт). Китең кош сап – бейт формасында жазылған, дидактикалык, философиялык мазмун камтылған, түпнускасы түрк тилинде болуп, өз кезегинди фарсий, араб тилдерине которулуп, Индияда, Мисирде, Кытайды, Иранда, Туранды, Европа өлкөлөрүндө кенири окулган. Дастан китең атайын буортма менен жазылған, 1069-жылы Кашкардын екүмдәрү Арстан хан бул китеңти өз баласы Али-Хасандын уулу, небереси Табгач Каражанга тартуу катары берет. Тартууга көнүлү толгон хан Жусуп мырзаны хансарайга увазир даражасындағы кызмат ордун берип, ага Хас Хажисб деген атак ыйгарат.

Дастандын идеясы боюнча адамдын башына дөөлөт келгендө аны кармай каттуу үчүн төмөнкүдей этикалык эрежелерди аткарышы зарыл:

- кылган иши менен күлк-мунозу дат келиши;
- кичүүгө ызат утууга урмат кылышы;
- жалган айлоосу, алабосу;
- өнөр адамдарын сыйлоосу;
- өнөр үйрөнүүсү;
- текеберлик кылбоосу;
- мактанбоосу;
- бой көтөрбөсү;